

**2024-жылга карата Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине
караштуу Транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо
боюнча мамлекеттик агенттикте бюджеттин аткарылышына
жүргүзүлгөн шайкештик аудити жөнүндө
отчет**

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын 2024-жылга аудитордук иш планына жана Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын 03.09.2025-жылдагы № 06-1/551, 04.09.2025-жылдагы № 06-1/553, № 06-1/554, № 06-1/555 буйруктарына ылайык, 2024-жылга карата Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик агенттикте бюджеттин аткарылышына шайкештик аудити жүргүзүлдү.

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2025-жылдын 15-сентябрындагы № 259 Жарлыгына ылайык, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик агенттик Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасына караштуу Транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик борбор (мындан ары - Мамлекеттик борбор) деп кайра аталып, Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасынын карамагына өткөрүлүп берилген.

Жооптуу тарап жана аудит субъектиси

Бул аудитке карата жооптуу тарап жана аудит субъектиси болуп Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик агенттик (мындан ары – Агенттик) эсептелет.

Аудит мезгилинде каржылоону бөлүштүрүүчүлөр болуп төмөндөгүлөр саналат:

- *биринчи кол коюу укугу менен:* директор жана директордун м.а. Р.Дж. Джокоев 2022-жылдын 1-октябрынан тартып 2024-жылдын 30-сентябрына чейин; директор У.К. Карыпбеков 2024-жылдын 1-октябрынан 2025-жылдын 6-октябрына чейин;

- *экинчи кол коюу укугу менен:* Финансылык-экономикалык талдоо жана пландаштыруу бөлүмүнүн башчысы А.М. Сабирова 2022-жылдын 1-мартынан 2025-жылдын 10-февралына чейин.

Жооптуу тараптын милдеттери

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик

агенттиктин жетекчилиги мамлекеттик каражаттарды башкаруу жана мыйзам чыгаруу органы тарабынан берилген ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырууга, ошондой эле, ушул аудиттин предмети үчүн жоопкерчиликтүү.

Аудитордун жана аудитордук топтун милдеттери

Аудитордун жана аудит тобунун милдети “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик агенттиктин иши аудиттин критерийлерине ылайык келүүсүнө, жүргүзүлгөн аудиттин негизинде тиешелүү өз алдынча тыянактарга келүү болуп саналат. Аудит корутундуларды тастыктоо үчүн жетиштүү далилдерди алуу үчүн жол-жоболорду аткарууну камтыйт. Аткарылган жол-жоболор аудитордун кесипкөй чечимине, анын ичинде алдамчылыктын, же катанын кесепетинен жол берилген олуттуу ылайык келбөөчүлүк тобокелдигине баа берүүгө көз каранды. Аудиттин аткарылуучу жол-жоболору бул жагдайларда ылайыктуу жана чогултулган аудитордук далилдер ушул отчетто баяндалган корутундулар үчүн негизди камсыз кылуу үчүн жетиштүү жана ылайыктуу болуп саналат деп эсептейбиз.

Жүргүзүлгөн аудитте мамлекеттик инспекторлор аудитке камтылган мезгилдеги финансылык жана бухгалтериялык отчеттордогу катачылыктарды жана дал келбөөчүлүктөрдү андабай калуу тобокелчилик укугун өзүнө калтырат.

Аудиттин предмети

Аудиттин предмети болуп, “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик агенттиктин ишинин укук белгилөөчү ченемдик укуктук актыларында бекитилген максаттарга жана милдеттерге жана Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык келиши эсептелет.

Аудиттин критерийлери

Аудиттин критерийлери болуп, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик агенттиктин ченемдик укуктук иш кагаздарында бекитилген максаттарга жана милдеттерге шайкеш келүүсүн изилдөө болуп саналат:

- Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси;
- Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;
- “Бухгалтердик эсеп жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
- “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

Мыйзамы;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин 2023-жылдын 25-сентябрындагы № 240 “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Транспорттук каражаттарын жана айдоочулук курамды

каттоо боюнча мамлекеттик агенттикти түзүү жөнүндө” Жарлыгы *(аудит мезгилинде юридикалык күчүндөгү)*;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 26-августундагы № 471 “Командировкалык чыгымдардын нормаларын белгилөө жана алардын ордун толтуруунун тартиби жөнүндө” токтому *(аудит мезгилинде юридикалык күчүндөгү)*;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2000-жылдын 26-октябрындагы № 637 “Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды көрсөтүү (иштерди) үчүн акы төлөөнүн өлчөмүн аныктоо тартибин бекитүү жөнүндө” токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 23-июнундагы № 407 токтому менен бекитилген “Транспорт каражаттарын, түзүлүштөрдү жана жабдууларды, ошондой эле аларга карата менчик укуктарын мамлекеттик каттоо, кайра каттоо эрежелери *(аудит мезгилинде юридикалык күчүндөгү)*;

- Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2024-жылдын 22-февралындагы № 78 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик агенттик жөнүндө жобосу *(аудит мезгилинде юридикалык күчүндөгү)*;

Ишти аткарууда колдонулган аудит стандарттарын аныктоо

Иш INTOSAI аудитинин негизги принциптерине жана шайкештик аудити үчүн жетектөөчү көрсөтмөлөргө, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Кеңешинин 2021-жылдын 29-мартындагы № 01-26/56 токтому менен бекитилген Шайкештик аудити боюнча колдонмого ылайык жүргүзүлдү.

Этикалык талаптарга ылайык келүү

Аудиттин эл аралык стандарттары этикалык талаптардын сакталышын, ошондой эле аудиттин предмети бардык олуттуу аспектиери боюнча мыйзамдык жана жөнгө салуу ченемдеринин талаптарына ылайык аудитти пландаштырууну жана жүргүзүүнү талап кылат.

Аткарылган иштердин кыскача баяндамасы

Аудиттин жүрүшүндө Агенттиктин ишмердүүлүгүнө тиешелүү ченемдик укуктук документтер, ички ченемдик документтер, 2024-жылга отчеттуулук, тактап айтканда, ченемдик укуктук актылардын талаптарынын сакталышы, бюджеттин жана атайын эсептин каражаттарынын түзүлүшүнө жана аткарылышына талдоо жүргүзүлүп, анын негизинде олуттуулуктун деңгээли аныкталып, эмгек акыга, социалдык чегерүүлөргө, товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдаланууга жана сатып алууга чыгымдарды түзүүнүн тууралыгы, мамлекеттик сатып алууларды талдоонун натыйжалары камтылды.

Аудит Кыргыз Республикасынын Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик агенттигинин кызмат адамдары жана аткаруучу адамдары тарабынан берилген документтердин, материалдардын, маалыматтардын негизинде аудиттин программасына ылайык (№7 форма) жүргүзүлдү.

“Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 29-беренесине ылайык аудитке берилген документтердин, финансылык отчеттуулуктун, башка отчеттордун жана маалыматтардын толуктугу жана тууралыгы үчүн жоопкерчиликти аудит субъектисинин кызмат адамдары жана аткаруучу адамдары тартат.

Аудит корутундуларды колдоо үчүн жетиштүү жана тийиштүү далилдерди алуу үчүн процедураларды аткарууну камтыйт. Аудиттин чектелген мөөнөтүнөн улам, маселелер көлөмү, мүнөзү жана контексти боюнча маанилүүлүгүн аныктоонун негизинде тандалып алынган. Аудит алынган аудитордук далилдер бул отчетто баяндалган корутундуларды жана сунуштарды негиз кылуу үчүн жетиштүү жана ылайыктуу деп эсептейт.

Финансылык отчеттуулукта операциялардын, же баланстын бурмаланышынын салыштырмалуу тобокелдигин баалоо үчүн №3 форма олуттуулуктун чектик маанилерин суммалар боюнча эсептөө, аудит үчүн маанилүү пункттарды тандоо үчүн колдонулган. Аудиттин жүрүшүндө 1,0% олуттуулук деңгээли колдонулуп, анда 2024-жылга чыгашалар боюнча олуттуулук деңгээли 8357,2 миң сомду, активдер боюнча 2528,5 миң сомду түздү.

Документ жүгүртүүнүн көлөмдүүлүгүнө байланыштуу, аудит тандалма негизде жүргүзүлгөн жана аудит каталарды талдоо үчүн аудитордук тобокелдик укугун өзүнө калтырат.

Корутунду

Аудит тарабынан жүргүзүлгөн шайкештик аудитинин жыйынтыгында Агенттиктин иши төмөндө көрсөтүлгөн жагдайларды кошпогондо, жалпысынан бардык олуттуу аспектиери боюнча ченемдик укуктук актылардын талаптарына шайкеш келери аныкталды.

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын мурдагы аудитинин жыйынтыктары боюнча жазма буйруктун жана сунуштаманын аткарылышы

2023-жылдын 1-январынан тартып 2023-жылдын 31-январына чейинки мезгил аралыгына карата Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик агенттигинде жүргүзүлгөн шайкештик аудиттин жыйынтыктары

боюнча жөнөтүлгөн 2024-жылдын 24-октябрындагы № 01-20/134 жазма буйрук жана № 01-20/135 сунуштама толугу менен аткарылган.

Аудит субъектисинин кыскача мүнөздөмөсү

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик агенттик Кыргыз Республикасынын Президентинин 2023-жылдын 25-сентябрындагы № 240 Жарлыгына (*аудит мезгилинде юридикалык күчүндөгү*) ылайык түзүлгөн, ал эми мамлекеттик агенттик жөнүндө Жобо Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2024-жылдын 22-февралындагы № 78 токтому(*аудит мезгилинде юридикалык күчүндөгү*) менен бекитилген.

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик агенттик автотранспорт каражаттарын, өзү жүрүүчү технологиялык машиналарды, тракторлорду, стационардык технологиялык түзүлүштөрдү жана жабдууларды (мындан ары - транспорт каражаттары) каттоо, кайра каттоо, квалификациялык экзамендерди өткөрүү жана кабыл алуу, транспорт каражаттарын башкаруу укугуна айдоочулук күбөлүктөрдү жана өзү жүрүүчү технологиялык машиналарды башкаруу укугуна тракторист-машинисттин күбөлүктөрүн берүү, Кыргыз Республикасынын айдоочулук күбөлүктөрүн жекелештирүү, транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо жана кайра даярдоо боюнча окутуу уюмдарынын (автомектептердин) ишин лицензиялоо, транспорт каражаттары үчүн мамлекеттик каттоочу номердик белгилерин жасоо жана мамлекеттик каттоочу цифралардын же тамгалардын өзгөчө айкалышындагы номердик белгилерин, ошондой эле автотранспорт каражаттарынын ысымдуу номердик белгилерин сатуу чөйрөлөрдө мамлекеттик саясатты иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу боюнча функцияларды жүзөгө ашыруучу аткаруу бийлигинин ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы болуп саналат.

Агенттик Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин “Унаа” мамлекеттик мекемесинин укук улантуучусу болуп саналат. Агенттиктин түзүмүндө 40 аймактык бөлүмдөр бар.

Агенттиктин ишинин максаты транспорт каражаттарын каттоо, кайра каттоо, айдоочулук күбөлүктөрдү, тракторист-машинисттин күбөлүктөрүн берүү жана айдоочуларга транспорт каражаттарын башкарууга уруксат берүү, Кыргыз Республикасынын айдоочулук күбөлүктөрүн жекелештирүү чөйрөсүндө заманбап маалыматтык системаларды колдонуу менен мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдей жеткиликтүүлүгүн жана сапатын жакшыртууну камсыз кылуу, транспорт каражаттары үчүн мамлекеттик каттоочу номердик белгилери менен сапаттуу жана үзгүлтүксүз камсыз кылуу,

транспорт каражаттарынын айдоочуларын даярдоо жана кайра даярдоо боюнча окутуу уюмдарынын (автомектептердин) ишин лицензиялоо болуп саналат.

2024-жылы республикалык бюджетке түшкөн каражаттар

Республикалык бюджетке 2024-жылдын 12 ай ичинде түшкөн каражаттар 4 152 707,9 миң сомду түзгөн, анын ичинде:

- транспорт каражаттарын каттоо (5% - алгачкы каттоо, 0,3% - кайра каттоо) - 3 120 837,9 миң сом;
- капитал айнектерин күнүрттөөгө уруксаат - 650 135,0 миң сом;
- айыптарды төлөө (транспорт каражаттарын каттоо, кайра каттоонун белгиленген мөөнөттөрүн бузганда) - 14 996,9 миң сом;
- атайын номерлерди (с особенной комбинацией цифр) сатуу жолу менен түшкөн каражаттар - 316 596,8 миң сом;
- лицензия берүү үчүн төлөм – 29,0 миң сом;
- эмгек акыдан киреше салыгы – 43 125,7 миң сом;
- башка кирешелер -6 986,6 миң сом.

Бюджеттик каражаттардын сметасын түзүү жана аткаруу

2024-жылга Агенттик боюнча бюджеттик чыгымдардын сметасы 2564,1 миң сом чыгаша такталган, ал эми кассалык чыгымы 2414,8 миң сомду түзгөн 149,3 миң сомго аз, же 94,2%, анын ичинен:

- “Эмгек акы” беренеси боюнча чыгымдар 2220,0 миң сом каралып, кассалык чыгымы 2107,3 миң сомду (94,9%) түзгөн;
- “Социалдык фондго чегерүү” беренеси боюнча чыгашалар 344,1 миң сом суммасында каралган, кассалык чыгымдар 307,5 миң сомду (89,4%) түзгөн.

Депозиттик каражаттардын киреше жана чыгаша бөлүктөрүнүн түзүлүшү

2024-жылдын 1-январына депозиттик эсепке түшкөн каражаттардын калдыгы жок, ал эми жыл ичинде келип түшкөн башка салыктык эмес кирешелер 389 981,9 миң сомду түзгөн, анын ичинен 261 815,0 миң сом пайдаланылган мамлекеттик номердик каттоо белгилерин сатуудан бюджеттин кирешесине киргизилген. Башка чыгымдар 7226,2 миң сом болгон. Ал эми, жыл акырына калган калдыгы 120 940,8 миң сомду түздү.

Атайын эсептин каражаттарынын кирешелер жана чыгашалар сметасынын аткарылышын талдоо

Агенттик тарабынан көрсөтүлүүчү акы төлөнүүчү кызматтардын тарифтеринин Прейскуранты Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигине караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу

кызматынын 2023-жылдын 6-февралындагы №3, 2024-жылдын 1-июлундагы № 33 буйруктары менен бекитилген.

Берилген маалыматтар боюнча, 2024-жылдын 1-январына атайын эсептин каражаттарынын калдыгы 97 969,8 миң сом, 2024-жылы акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөрдөн алынган киреше 981 562,2 миң сомду түзгөн, сметада 798 268,0 миң сом такталган, сметадагы көрсөткүчтөн 183 294,2 миң сомго ашыкча аткарылган. Факт жүзүндөгү бюджетке төлөнгөн 18 261,6 миң сомду жана башка 145 660,3 миң сом төлөмдү алып салганда Агенттиктин кирешеси 817 640,2 миң сомду түзгөн.

2024-жылга атайын эсептин каражаттарынын чыгымдарынын сметасы 896 237,8 миң сом такталган, ал эми кассалык чыгым 833 307,6 миң сом, факт жүзүндөгү чыгымдары 822 311,7 миң сомду түзгөн.

Жылдын жыйынтыгы боюнча акча каражаттарынын калдыгы 82302,4 миң сомду түзгөн.

Пайдаланылган жана жокко чыгарылган мамлекеттик каттоо номердик белгилерин-алюминийдин сыныктарын сатуу боюнча маалымат

Агенттиктин 2024-жылдын 12-июнундагы № 58 буйругунун жана пайдаланылган жана жокко чыгарылган мамлекеттик каттоо номердик белгилерин сатуу боюнча конкурстук (аукциондук) комиссиясынын 2024-жылдын 11-июнундагы чечиминин негизинде, мамлекеттик Эркин-Тоо мамлекеттик газетасына 2024-жылдын 14-июнундагы № 45 (3598) жана дагы башка интернет сайттарына пайдаланылган жана жокко чыгарылган мамлекеттик каттоо номердик белгилерин-алюминийдин сыныктарын (мындан ары-товар) сатуу боюнча ачык конкурс (аукцион) жарыяланып, конкурсту өткөрүү датасы 2024-жылдын 5-июлуна белгиленген. Конкурста табыштамаларды (заявктарды) 2024-жылдын 14-июнунан тартып 28-июнунда саат 18:00гө чейин кабыл алуу жүргүзүлгөн. Товардын жалпы салмагы 62 700 килограммды түзүп, баштапкы баасы өзү алып кетүү шарты менен, 1 килограммына 105 сомго белгиленген. Конкурс Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 23-июнундагы № 407 токтому менен бекитилген “Транспорт каражаттарын, түзүлүштөрдү жана жабдууларды, ошондой эле аларга карата менчик укуктарын мамлекеттик каттоо, кайра каттоо” эрежелеринин (аудит мезгилинде юридикалык күчүндөгү) негизинде, товардын баштапкы баасынын 2 % өлчөмүндө, жалпы 6 583 500 сом суммасында, 329 175 сом (жалпы сумманын 5%ы) кепилдик төлөө суммасында белгиленген.

Конкурса (аукционго) катышууга түшкөн табыштамалар:

№	Өтүнмөнүн ээси жөнүндө маалымат	Мекеменин өкүлү жөнүндө маалымат	Кепилдик төлөөнүн суммасы, датасы	Салык карызы жок экендиги жөнүндө тактама
1	“БУЛАТ МЕТАЛЛ” ЖЧКсы № 204366-3301-ООО ИНН 01803202210551 Дареги: Бишкек ш., 7-Апрел к., 7-үй	Асаналиев Кубанычбек Жолчуевич	329175 сом “Оптим Банк” ААКсы 28.06.2024-ж.	Бишкек ш. Октябрь райондук салык башкармалыгы № 2- 001-20-2024-287763
2	“Нью Энерджи Инвест” ЖЧКсы № 219628-3301-ООО ИНН 00507202310107 Дареги: Бишкек ш., Чүй пр., 150а -үйү	Алымкулов Бакыт Соодонбекович	329175 сом № 5402-01 26.06.202-ж. “Айыл-Банк” ААКсы	Бишкек ш. Биринчи май райондук салык башкармалыгы № 2- 004-20-2024-291189
3	“Азия СкрапМет” ЖЧКсы	Садыков Жоодарбек Алимбекович	329175сом “Дос- Кредобанк” ААКсы 28.06.2024-ж.	Бишкек ш. Биринчи май райондук салык башкармалыгы № 2- 004-20-2024-271093
4	“Металл Торг Кавказ” ЖЧКсы	Конокбаев Азамат Алимкулович	329175сом “РСК Банк” ААКсы 28.06.2024-ж.	Сокулук МСКБ 28.06.2024-ж. № 2-012- 20-2024-696230

Конкурстун жыйынтыгы

№	Баштапкы баасы (сом)	Катышычуунун каттоо номери	Акыркы сунуш- (сом)
1	105 сом (бир жүз беш)	№ 1 “Нью Энерджи Инвест” ЖЧКсы	107сом 10 тыйын
2	105 сом (бир жүз беш)	№ 2 “БУЛАТ МЕТАЛЛ” ЖЧКсы	105сом 00 тыйын
3	105 сом (бир жүз беш)	№ 3 “Азия Скрап Мет” ЖЧКсы	111сом 43 тыйын
4	105 сом (бир жүз беш)	№4 “Метал Торг Кавказ” ЖЧКсы	105 сом 00 тыйын

Өткөрүлгөн конкурстун жыйынтыгында, жеңүүчү болуп “Азия Скрап Мет” ЖЧКсы табылган жана Агенттиктин депозиттик эсебине 2024-жылдын 8-июлунда жалпы 6 986 661 сом суммасынан 329 175 сом кепилдик төлөмү эске алынып, 6 657 486 сом которулуп берилген.

Пайдаланылган жана жокко чыгарылган мамлекеттик номердик каттоо белгилерин аукцион аркылуу сатуудан 2024-жылы 6 986,7 миң сом жана 2025-жылы 11 357,3 миң сом, жалпы 18 344,0 миң сом суммасындагы акча каражаты Агенттиктин депозиттик эсебине келип түшүп, аудит камтыган мезгил аралыгында Агенттиктин депозиттик эсебинде калдык катары көрсөтүлүүдө.

Аныкталды/корутунду

Аудит камтыган мезгил аралыгында пайдаланылган жана жокко чыгарылган мамлекеттик номердик каттоо белгилерин аукцион аркылуу сатуудан 2024-жылы 6 986,7 миң сом жана 2025-жылы 11 357,3 миң сом жалпы 18 344,0 миң сом акча каражаты Агенттиктин депозиттик эсебинде республикалык бюджетке которулбастан калдык катары тургандыгы аныкталган.

Аудиттин жыйынтыгында 20.10.2025-ж. № 7342 жана № 7343 төлөм табыштамасы менен республикалык бюджетке которулган.

Кассалык жана банктык операциялардын аудити

Агенттикте накталай акча каражаттары менен иш жүргүзүлбөйт.

Агенттиктин өзүнүн финансылык операцияларды жүргүзүү үчүн салык кызматында көрсөтүлгөн Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Борбордук казнада Октябрь райондук башкармалыгында эсептери ачылган. Банк документтерин талдоодо, Агенттиктин төлөм кагаздарын которуу көрсөтүлгөн эсеп-фактуралары, казыналыкка берилген каржылоонун суммасынын туура келишинин, жүргүзүлгөн аудит тарабынан, максатсыз каражаттарды колдонуу аныкталган жок.

2024-жылдын 1-январына карата республикалык бюджеттен бөлүнгөн бюджеттик каражаттар боюнча калдык жок. Жыл ичинде каржыланганы 2 414,8 миң сомду түзүп, чыгымы 2 414,8 миң сом. 2024-жылдын 31-декабрына карата калдык калган эмес.

2024-жылдын 1-январына карата кызмат көрсөтүүлөрдөн түшкөн атайын каражаттар эсебинде 97 969,8 миң сом калдыгы болгон жана жыл ичинде 817 640,2 миң сом кириштелип, жыл ичинде 833307,6 миң сом чыгышталып, 2024-жылдын 31-декабрына карата 82 302,4 миң сом калдык калган.

2024-жылдын 1-январына карата депозиттик эсебинде калдыгы жок, келип түшкөн акча каражаты 389 981,9 миң сом, чыгымы 269 041,2 миң сом, 2024-жылдын 31-декабрына калдыгы 120 940,8 миң сомду түздү.

Эмгек акыга аудит

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Кеңешинин 2021-жылдын 2-мартындагы № 10-6/19 токтому менен бекитилген шайкештик аудитин жүргүзүү боюнча колдонмого ылайык, олуттуулуктун өлчөмү 1,0%, же 8 357,2 миң сом, олуттуулук боюнча эмгек акыга кеткен чыгым 509 792,1 миң сомду түзгөн. Буга байланыштуу, минималдык статистикалык эмес тандоо жолу менен 55 учур аудиттен өткөрүлдү, бирок эмгек акы боюнча текшерүү көлөмү чоң болгондуктан $55 \cdot 30\% = 16$ учур аудит жүргүзүүгө алынды.

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2024-жылдын 22-февралындагы № 78 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик агенттик жөнүндө” жобонун *(аудит мезгилинде юридикалык күчүндөгү)* 6-бөлүмүнүн 16-пунктунун талаптарына ылайык, Агенттиктин кызматкерлери, директорду жана директордун орун басарларын кошпогондо, алар мамлекеттик кызматчы болуп саналбайт. Тиешелүүлүгүнө жараша, жогорудагы 4 штаттык бирдик мамлекеттик кызматчы болуп саналып, аларга эмгек акы төлөөгө жана социалдык фондуна чегерүүлөрү республикалык бюджеттин эсебинен каржыланат.

Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин *(2004-жылдын 4-августу № 106)* 67-статьясына ылайык, мамлекеттик жарандык кызматта жана муниципалдык кызматта кызмат орундарын ээлөө Конституцияда, мыйзамдарда жана мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларында белгиленген тартипте, дайындоо, же шайлоо жолу менен жүзөгө ашырылат. Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат ордуна дайындоо, кызмат өтөө жана кызмат ордунан бошотуу мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында белгиленген тартипте жүзөгө ашырылат.

2024-жылдын 13-мартынан Агенттиктин штаттык ырааттамасы 3 штаттык бирдик мамлекеттик кызматкер катары республикалык бюджеттен бекитилген. Алар Агенттиктин директору (Ж-А), жана анын орун басарлары 2 бирдик (Б-А), бир айлык эмгек акы фондусу 191,4 миң сом, жана кварталдык сый акыга, эмгек өргүүгө, ден-соолукту калыбына келтирүүгө төлөнүүчү жөлөкпулдарды кошкондо жылдык эмгек акы фонду 3 550,2 миң сомду түзгөн. 2024-жылдын 1-июлунан штаттык ырааттамасы 4 штаттык бирдик мамлекеттик кызматкер катары республикалык бюджеттен бекитилген. Алар Агенттиктин директору (Ж-А), жана анын орун басарлары 3 бирдик (Б-А), бир айлык эмгек акы фондусу 257,8 миң сом, жана кварталдык сый акыга, эмгек өргүүгө, ден-соолукту калыбына келтирүүгө төлөнүүчү жөлөкпулдарды кошкондо жылдык эмгек акы фонду 4 785,2 миң сомду түзгөн.

“Унаа” ММдин директору тарабынан бекитилген 2023-жылга штаттык ырааттамасына ылайык, 2023-жылдын 9-январына “Унаа” ММдин штаттык бирдиги 260 бирдик, ТТП 116 бирдик, бардыгы болуп 376 бирдик, бир айлык кызматтык негизги эмгек акы (оклад) фонду 7 980,4 миң сом өлчөмүндө бекитилген. 2023-жылдын 11-августунда штаттык ырааттамага кошумча 52 бирдик бир айлык кызматтык негизги эмгек акы фонду (оклад) 887,6 миң сом менен бекитилген, ушул штаттык ырааттама борбордук аппаратка 2024-жылдын 1-апрелине чейин, ал эми аймактык бөлүмдөргө 2024-жылдын

1-майына чейин күчүндө болгон. 2024-жылдын 1-апрелинен борбордук аппарат бөлүмдөрү менен 78 бирдик бир айлык кызматтык негизги эмгек акы фонду (оклад) 2848,8 миң сом менен бекитилген, ал эми аймактык бөлүмдөргө 2024-жылдын 1-майынан 446 бирдик бир айлык кызматтык негизги эмгек акы фонду (оклад) 11 136,5 миң сом менен бекитилген, 2024-жылдын 10-майындагы № 35 буйруктун негизинде толуктоолор киргизилген.

Ошондой эле, Агенттиктин кызматкерлерине эмгек акыга кошумча эмгек стажына жараша, эмгек өргүүгө чыкканда ден соолугун чындоо үчүн 2-айлык эмгек акы өлчөмүндө компенсация, жол кире жана тамак ашка компенсация, иштин жашыруун мүнөзү үчүн жана райондук коэффициент боюнча кошумча төлөмдөр каралган. Аудит мезгилинде Агенттикте эмгек акы төлөө 2023-жылдын 8-сентябрындагы № 11 жана 2024-жылдын 11-майындагы № 6 протоколдору менен кабыл алынган Жамааттык келишимдердин негизинде жүргүзүлгөн.

2024-жылга Агенттиктин бюджеттик эсептен эмгек акыга болгон чыгымы 2 426,7 миң сомду, атайын эсептин каражаттарынын эсебинен эмгек акыга болгон чыгымы 504 028,3 миң сомду түзгөн.

Аныкталды/корутунду

Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин “Унаа” ММдин 2023-жылдын 8-сентябрындагы № 11-протоколу жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик агенттигинин 2024-жылдын 11-майындагы № 6-протоколу менен кабыл алынган Жамааттык келишимдин 7-Кызматкерлерге сый акы төлөө (материалдык сыйлоо) бөлүмүнө ылайык, *кызматкерлерди сыйлоо негизинен мекеменин жетишкендиктерине жана кызматкерлердин каттоо ишиндеги ийгиликтери үчүн - деп каралган жана бир жолку сый акы майрамдарга профкомдун өтүнүчү боюнча эмгек акынын бир айлык фондунун өлчөмүндө ашырылышы мүмкүн - деп каралган.*

Жамааттык келишимдин 7.13-пунктуна ылайык, *Агенттиктин директорун жана орун басарларын сыйлоо Агенттиктин атайын каражаттарынын эсебинен жамаатты сыйлоо менен бир мезгилде жүзөгө ашырылат - деп көрсөтүлгөн.* Отчеттук мезгилде атайын каражаттардын эсебинен Жамааттык келишимдин жана “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик агенттиктин кызматкерлерине сый акы төлөө (материалдык сыйлоо) жөнүндө” жобонун негизинде 256 822,3 миң сом сый акы төлөнүп берилген. Төлөнгөн сый акынын ичинен Агенттиктин жетекчилерине 3 266,0 миң сом, катардагы кызматкерлерге 253 556,3 миң сом сый акылар төлөнүп берилген:

1. 2024-жылдын 15-январындагы № 20 буйрук менен 2024-жылдын 7-январында Иса пайгамбардын туулган күнүн майрамдоого байланыштуу бир айлык эмгек акы фондунун өлчөмү менен сыйланышкан.

2. 2024-жылдын 8-февралындагы № 60 буйругу менен, каттоо ишмердүүлүгүндө жакшы көрсөткүчтөрү, жемиштүү жана үлгүлүү эмгектери үчүн бир айлык эмгек акы фондунун өлчөмү менен сыйланышкан.

3. 2024-жылдын 19-февралындагы № 78 буйругу менен, кызматкерлерге материалдык дем берүү максатында жана 23-февраль - Ата Мекенди коргоочулар күнүн майрамдоого байланыштуу бир айлык эмгек акы фондунун өлчөмү менен сыйланышкан.

4. 2024-жылдын 6-мартындагы № 107 буйругу менен, кызматкерлерге материалдык дем берүү максатында жана 8-март - эл аралык аялдар күнүн майрамдоого байланыштуу бир айлык эмгек акы фондунун өлчөмү менен сыйланышкан.

5. 2024-жылдын 15-мартындагы № 117 буйругу менен, кызматкерлерге материалдык дем берүү максатында жана 21-март - Ноорузду майрамдоого байланыштуу бир айлык эмгек акы фондунун өлчөмү менен сыйланышкан.

6. 2024-жылдын 4-апрелиндеги № 150 буйругу менен, материалдык жактан кызматкерлерди кызыктыруу максатында, жана 7-апрель Элдик революциясын майрамдоого байланыштуу бир айлык эмгек акы фондунун өлчөмү менен сыйланышкан.

7. 2024-жылдын 8-апрелиндеги № 162 буйругу менен, кызматкерлерге материалдык дем берүү максатында жана Орозо айт майрамын майрамдоого байланыштуу бир айлык эмгек акы фондунун өлчөмү менен сыйланышкан.

8. 2024-жылдын 24-апрелиндеги № 193 буйругу менен, материалдык жактан кызматкерлерди кызыктыруу максатында, ошондой эле, кызматтык милдеттерин ак ниеттүүлүк менен аткаргандыгы үчүн бир айлык эмгек акы фондунун өлчөмү менен сыйланышкан.

9. 2024-жылдын 30-апрелиндеги № 218 буйругу менен, 1-май эмгекчилердин жана 5-май Конституция күндөрүн майрамдоого байланыштуу бир айлык эмгек акы фондунун өлчөмү менен сыйланышкан.

10. 2024-жылдын 6-майындагы № 220 буйругу менен, 9-май Улуу Ата Мекендик согуштун Жеңиш күнүн майрамдоого байланыштуу бир айлык эмгек акы фондунун өлчөмү менен сыйланышкан.

11. 2024-жылдын 17-майындагы № 250 буйругу менен, майдын үчүнчү жекшембиси жыл сайын майрамдалуучу Энелер күнүнө карата бир айлык эмгек акы фондунун өлчөмү менен сыйланышкан.

12. 2024-жылдын 13-июнундагы № 287 буйругу менен, Курман айт майрамын майрамдоого байланыштуу бир айлык эмгек акы фондунун өлчөмү менен сыйланышкан.

13. 2024-жылдын 11-июлундагы № 354 буйругу менен, кызматкерлерге материалдык дем берүү максатында ошондой эле, кызматтык милдеттерин ак ниеттүүлүк менен аткаргандыгы үчүн бир айлык эмгек акы фондунун өлчөмү менен сыйланышкан.

14. 2024-жылдын 21-августундагы № 425 буйругу менен, күзгө-кышка аралыктарына даярдануу максатында бир айлык эмгек акы фондунун өлчөмүндө төлөнгөн.

15. 2024-жылдын 21-августундагы № 449 буйругу менен, 31-август Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүн майрамдоого байланыштуу бир айлык эмгек акы фондунун өлчөмү менен сыйланышкан.

16. 2024-жылдын 18-сентябрындагы № 515 буйругу менен, мамлекеттик тил күнүн майрамдоого байланыштуу бир айлык эмгек акы фондунун өлчөмү менен сыйланышкан.

17. 2024-жылдын 21-октябрындагы № 585 буйругу менен, кызматкерлерге материалдык дем берүү максатында ошондой эле, кызматтык милдеттерин ак ниеттүүлүк менен аткаргандыгы үчүн бир айлык эмгек акы фондунун өлчөмү менен сыйланышкан.

18. 2024-жылдын 6-ноябрындагы № 638 буйругу менен, 7 жана 8-ноябрь - Тарых жана ата-бабаларды эскерүү күндөрүн майрамдоого байланыштуу бир айлык эмгек акы фондунун өлчөмү менен сыйланышкан.

19. 2024-жылдын 12-декабрындагы № 732 буйругу менен, кызматкерлерге материалдык дем берүү максатында жана Жаңы жылды майрамдоого байланыштуу бир айлык эмгек акы фондунун өлчөмү менен сыйланышкан.

20. 2024-жылдын 19-декабрындагы № 757 буйругу менен, кызматкерлерге материалдык дем берүү максатында жана 2024-жылдын 4-кварталдын жыйынтыгы боюнча бир айлык эмгек акы фондунун өлчөмү менен сыйланышкан.

21. 2024-жылдын 25-декабрындагы № 769 буйругу менен, кызматкерлерге материалдык дем берүү максатында ошондой эле, 2024-жылдын жыйынтыгы боюнча жемиштүү жана үлгүлүү эмгектери үчүн 13-эмгек акы төлөнгөн.

Отчеттук мезгилде атайын эсептин каражаттары боюнча төлөнгөн сый акылар жалпы эмгек акы фондунун 50,1 %ын түзөт. Жогоруда көрсөтүлгөндөй төлөнүп берилген сый акылардын көпчүлүк бөлүгү, же болбосо 57,9 %ы - майрамдарга карата берилген бир жолку сый акылар болуп саналат.

Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин “Унаа” ММдин 2023-жылдын 8-сентябрындагы № 11-протоколу жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик

агенттигинин 2024-жылдын 11-майындагы №6-протоколу менен кабыл алынган Жамааттык келишимдеринин 7-бөлүмүнүн талаптары жана 2024-жылдын 30-апрелиндеги №33 буйругу менен кабыл алынган “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик агенттиктин кызматкерлерине сый акы төлөө (материалдык сыйлоо) жөнүндө” жобосунун 2.4-пункттары сакталбастан, кызматкерлердин аткарган ишин баалоо критерийлери жүргүзүлбөстөн жалпы 72 814,8 миң сом суммасында, анын ичинде: жемиштүү эмгеги үчүн сый акы 2 088,9 миң сом, июнь айынын жыйынтыгы менен үзүрлүү эмгеги үчүн сый акы 2 556,9 миң сом, кварталдык сый акылар 68 169,0 миң сом төлөнүп берилген.

Сунуштама

Агенттиктин Жамааттык келишиминде көрсөтүлгөн сый акылардын санын карап чыгуу жагы каралсын.

Сый акыларды төлөөдө кызматкерлердин аткарган ишин баалоо критерийлери эске алынбастан, Жамааттык келишимдердин 7-бөлүмүнүн талаптары жана 2024-жылдын 30-апрелиндеги №33 буйругу менен кабыл алынган “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик агенттиктин кызматкерлерине сый акы төлөө (материалдык сыйлоо) жөнүндө” жобосунун 2.4-пункттары сакталбастан 72 814,8 миң сом суммасында сый акы төлөмдөрүнө жол берген кызмат адамдарынын жоопкерчилиги каралсын.

Негизги каражаттардын жана товардык-материалдык баалуулуктардын аудити.

Агенттиктин карамагындагы товардык-материалдык баалуулуктарын жана негизги каражаттарын инвентаризация өткөрүү боюнча 2024-жылдын 27-ноябрындагы №139 буйругу менен комиссия түзүлгөн жана инвентаризация өткөрүлгөн. Инвентаризация 2024-жылдын декабрь айына карата жасалган.

Мекеменин негизги каражаттары, материалдардын запастары жана арзан баалуу жана тез керектен чыгуучу буюмдарына, тандалма жолу менен текшерүү жүргүзүлдү.

Инвентаризация жыйынтыгы менен 2024-жылдын 31-декабрына карата бухгалтердик эсеп менен дал келбөөчүлүктөр аныкталган жок.

Иш сапар чыгымдарынын жана отчеттуу суммалардын аудити

2024-жылга “Атайын каражаттардын сметасын аткаруу” №4 формадагы отчету боюнча “Кызматтык иш сапарларга чыгашалар” беренеси 2 300,2 миң

сомго такталган, кассалык чыгаша 2 559,1 миң сом, факт жүзүндөгү чыгашалар 2 632,0 миң сомду түзгөн.

2024-жылдын жыйынтыгы боюнча дебитордук карыз жок, кредитордук карыз 73,0 миң сомду түзгөн.

Аныкталды/корутунду

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 26-августундагы № 471 “Командировкалык чыгымдардын нормаларын белгилөө жана алардын ордун толтуруунун тартиби жөнүндө” токтомунун (*аудит мезгилинде юридикалык күчүндөгү*) талаптары сакталбастан, иш сапар күбөлүктөрүндө командировкага барган жерлерине келгендиги жана кеткендиги тууралуу белгилер көрсөтүлбөгөн жана кол коюлбаган учурлар аныкталды.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 26-августундагы № 471 “Командировкалык чыгымдардын нормаларын белгилөө жана алардын ордун толтуруунун тартиби жөнүндө” токтому (*аудит мезгилинде юридикалык күчүндөгү*) менен бекитилген ченемдерге ылайык келбеген жалпы 102,4 миң сом ашыкча төлөнгөндүгү аныкталды.

Сунуштама

Иш сапардык чыгымдар “Иш сапардык чыгымдардын ченемдерин белгилөө жана алардын ордун толтуруу тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актысынын талаптарына ылайык эсептелинсин жана 102,4 миң сом жооптуу кызматкерлерден калыбына келтирилсин.

Коммуналдык чыгымдарга коюлган лимиттердин сакталышы

Агенттиктин коммуналдык чыгымдары атайын эсептин каражаттарынан 4 316,1 миң сомго такталган, кассалык чыгым 3 857,4 миң сомду түзүп олуттуулуктун көлөмүнөн аз болгондугуна байланыштуу каражаттын колдонулушуна шайкештик аудит жүргүзүлгөн жок.

“Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын сакталышы боюнча

Агенттиктин жүргүзүлгөн мамлекеттик сатып алуулар боюнча отчетуна ылайык, 2024-жыл ичинде жалпы 148 (жүз кырк сегиз) сатып алуулар жарыяланып, жыйынтыгында 88 келишим түзүлгөн. Мамлекеттик сатып алууларга берилген жалпы сумма 78 541,0 миң сомду түзсө, жалпы 73 031,3 миң сомго келишимдер түзүлүп жыйынтыгында 5 509,7 миң сом үнөмдөлгөн.

Аныкталды/корутунду

“Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 9-беренесинин талаптары аткарылбастан товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууда, мамлекеттик сатып

алуулардын веб-порталына жайгаштырылбастан 2024-жылы 1 737,8 миң сом чыгымдалган.

Сунуштама

Мындан ары, “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 9-беренесинин талаптарынын так сакталышы камсыздалсын жана мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталына жайгаштырылбастан 1 737,8 миң сом чыгымдалышына жол берген кызмат адамдарынын жоопкерчилиги каралсын.

Автомектептер боюнча маалымат (31.12.2024)

№	Бөлүмдүн аталышы	Автомектептин саны	Менчик	Мамлекеттик	Баардыгы
1	Бишкек шаардык бөлүмү	62	56	6	62
	Чыгыш бөлүмү	Жок			
2	Ош шаардык бөлүмү	34	32	2	34
	Ош-2 бөлүмү	Жок			
3	Баткен бөлүмү	9	6	3	34
	Кызыл-Кыя бөлүмү	18	11	6	
	Сүлүктү бөлүмү	8	5	3	
4	Жалал-Абад аймактык бөлүмү	28	22	6	52
	Токтогул сектору	3	2	1	
	Аксы бөлүмү	9	5	4	
	Таш-Көмүр бөлүмү	Жок			
	Ноокен бөлүмү	11	6	5	
	Кара-Куль сектору	1	1		
5	Нарын аймактык бөлүмү	10	5	5	16
	Кочкор сектору	2	2		
	Жумгал сектору	4	2	2	
6	Ош аймактык бөлүмү	19	17	2	42
	Алай сектору	6	4	2	
	Ноокат сектору	Жок			
	Өзгөн бөлүмү	17	15	2	
	Кара-Суу бөлүмү	Жок			
7	Талас аймактык бөлүмү	7	3	4	12
	Кара-Буура-Манас сектору	5	3	2	
8	Аламүдүн бөлүмү	13	11	2	56
	Сокулук-Московска бөлүмү	16	13	3	
	Жайыл-Панфилов бөлүмү	7	6	1	
	Чүй-Кемин бөлүмү	13	9	4	
	Ысык-Ата бөлүмү	7	5	2	
	Таш-Дөбө бөлүмү	Жок			
9	Кара-Кол бөлүмү	9	6	3	21
	Балыкчы бөлүмү	12	9	3	
Бардыгы			256	73	329

“Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 14-декабрындагы № 678 токтому менен бекитилген “Иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө” жобонун негизинде Агенттик тарабынан 2024-жылы бардыгы - 5 лицензия (мамлекеттик алым - 1 000 сом) берилген, анын ичинен: 3 окугандардын санынын көбөйүшүнө байланыштуу, 1 жаңы окуу уюмун ачууга, 1 юридикалык жактын фирмалык аталышынын өзгөрүшүнө байланыштуу лицензия кайра таризделген.

2024-жылга баалардын преysкуранты боюнча

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2000-жылдын 26-октябрындагы № 637 токтому менен бекитилген, “Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды көрсөтүү (иштерди) үчүн акы төлөөнүн өлчөмүн аныктоо” тартибинин негизинде, Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигине караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын 2023-жылдын 6-февралындагы № 3 жана 2024-жылдын 1-июлундагы №33 буйруктары менен макулдашылып бекитилген акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөрүнүн тарифтери (баалары) боюнча иш алып барылууда.

Транспорт каражаттарын каттоо жана кайра каттоо

2024-жылдын 31-декабрындагы абалга карата, автотранспорт каражаттарын каттоо жана кайра каттоо боюнча 745 415 операция жүргүзүлгөн, анын ичинен:

- транспорт каражаттарын алгачкы каттоо - 122 755;
- каттоону убактылуу токтотуу - 57 079;
- каттоону калыбына келтирүү - 16 327;
- республикадан тышкары чыгууга байланыштуу каттоодон чыгарылгандар - 5 721;
- регионду жана менчик ээсин өзгөртүү (республиканын ичинде) - 538 907;
- эсептен чыгарылгандар (жараксыз деп табылгандар) - 4 626.

Өлкө боюнча 2024-жылдын 31-декабрына карата катталган транспорт каражаттарынын жалпы саны 1 697 100 бирдикти түзөт, алардын ичинен:

- чыгарылган жылы 5 жылга чейин – 36 936 бирдик;
- чыгарылган жылы 5 жылдан 10 жылга чейин – 147 357 бирдик;
- чыгарылган жылы 10 жылдан 15 жылга чейин – 91 345 бирдик;
- чыгарылган жылы 15 жылдан ашык – 1 421 462 бирдик.

Маалымат иретинде: Рулдук башкаруусу оң тарабында жайгашкан транспорт каражаттарынын саны 181 830 бирдикти, сол тарабында –

1 442 248 бирдикти, ортосунда руль (өзү жүрүүчү технологиялык машиналар, тракторлор, мототранспорт ж.б.) – 24 150 бирдикти түздү.

Транспорт каражаттарынын алдынкы эшиктеринин каптал айнектерин күнүрттөө

Жыл ичинде алдыңкы каптал айнектерин күнүрттөөгө 11 269 даана уруксат берилген:

- жеке адамдарга – 11 072 даана, мобилдик тиркемелер аркылуу онлайн режиминде – 1 500 даана;
- юридикалык жактарга – 193 даана;
- өлкөнүн резидент эместерге – 4 даана.

Жеңил автомобилдердин алдыңкы эшиктеринин каптал айнектерин күнүрттөөгө уруксаттарды каттоо 2024-жылдын 1-сентябрынан баштап 30 000 сомго арзандаган (*КРМК 2024-жылдын 15-августундагы № 474 токтому*).

Мамлекеттик тейлөөлөрдү санариптештирүү

Мамлекеттик тейлөөлөрдү санариптештирүү алкагында Агенттик тарабынан 6 система иштелип чыккан анын ичинде:

1. “Транспорт каражаты жөнүндө маалымат (car check)”, атап айтканда:
 - унаанын маркасы/модели;
 - чыгарылган жылы;
 - кыймылдаткычтын көлөмү;
 - отундун түрү;
 - айнекти күнүрттөөгө уруксат;
 - өзгөчө белгилер.

2. “Транспорт каражаттарынын регистри” автоматташтырылган маалыматтык тутуму.

3. Алдыңкы эшиктеринин каптал айнектерин күнүрттөөгө уруксат алуу үчүн өтүнмө онлайн берүү.

“Транспорт каражаттарынын регистри” жана “Айдоочулук курамдын регистри” автоматташтырылган маалыматтык тутумдары Агенттиктин кызматкерлери өз функцияларын аткарууда ички пайдалануу үчүн багытталган.

Жүргүзүлгөн транспорт каражаттарын кароодон өткөрүү процессине аудит

Аныкталды/корутунду

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 23-июундагы № 407 токтому менен бекитилген “Транспорт каражаттарын, түзүлүштөрдү жана жабдууларды, ошондой эле аларга карата менчик укуктарын мамлекеттик каттоо, кайра каттоо” эрежелеринин (*аудит мезгилинде*

юримикалык күчүндөгү) 10-пунктунун 9-абзацында “Транспорт каражаттарын, түзүлүштөрдү жана жабдууларды фотофиксациялоо менен визуалдык кароодон өткөрөт жана транспорт каражатынын, өзү жүрүүчү технологиялык машинанын жана трактордун алты фотосүрөтүн электрондук маалыматтар базасына киргизет (тышкы көрүнүшүнүн төрт тарабы, кузовдун номери (VIN), одометр көрсөтүлгөн аянтча), зарыл болгон учурда транспорт каражатын, түзүлүштү жана жабдууну жалгыз кароо актысын берет” деп көрсөтүлгөн.

Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасына караштуу “Кызмат” мамлекеттик мекемесинин берген маалыматына ылайык, транспорт каражаттарын алгачкы каттоодон кийин бир күндүн ичинде кайра каттоодон өткөн транспорттук каражаттардын саны 27 184 даана автоунаа катталып, Агенттик тарабынан алгачкы каттоодон кайра каттоого өткөн транспорттук каражаттар Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 23-июундагы № 407 токтому менен бекитилген “Транспорт каражаттарын, түзүлүштөрдү жана жабдууларды, ошондой эле аларга карата менчик укуктарын мамлекеттик каттоо, кайра каттоо” эрежелеринин (аудит мезгилинде юримикалык күчүндөгү) 10-пунктунун талаптары аткарылбастан, фотофиксациялоо менен визуалдык кароодон 22 931 транспорт каражаттарын өткөрбөстөн алгачкы каттоодон өткөн кароонун негизинде эле өтгү деп кардарлардан жалпы 6 506,3 миң сом алынгандыгы аныкталды.

**2024-жылы алгачкы каттоодон өткөн транспорт каражаттарынын
бир күн ичинде кайра каттоого өткөндө кароодон өткөндүгү
тууралу маалымат**

Каттоо мазмуну	01.01.24ж.-30.06.2024ж.			01.07.2024ж.-31.12.2024ж.			Баары
	саны	баасы	сумма	саны	баасы	сумма	
Тейлеген бөлүмдүн аймагында транспорт каражатын кароо	9082	264	2397,6	12928	289	3736,2	6133,8
Тейлеген бөлүмдүн аймагында транспорт каражатын жеринде барып кароо	251	524	131,5	310	524	162,5	294,0
Тейлген бөлүмдүн аймагында транспорт каражатын кароо (ӨЖТМ)	84	212	17,8	81	206	16,7	34,5

Тейлген бөлүмдүн аймагында транспорт каражатын жеринде барып кароо кароо (ӨЖТМ)	119	222	26,4	76	232	17,6	44,0
Кароодон өтпөгөн техникалык каражаттардын саны	9536		2573,3	13395		3933,0	6506,3

Белгилей кетсек, 2023-жылга Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы тарабынан жүргүзүлгөн аудитте кардарлардан негизсиз алынган 7 312,5 миң сом аныкталып, республикалык бюджетке кайтарылган.

Сунуштама

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2000-жылдын 26-октябрындагы № 637 токтому менен бекитилген “Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды көрсөтүү (иштерди) үчүн акы төлөөнүн өлчөмүн аныктоо” Тартибине ылайык, транспорт каражаттарын каттоо учурунда кардарлардан негизсиз алынган 6 506,3 миң сом республикалык бюджетке которулсун.

Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасына караштуу транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик борборунун 2025-жылдын 19-декабрындагы №14-6/2704 каты менен берилген, фотофиксациялоо менен визуалдык кароодон өткөрүлгөн транспорт каражаттары боюнча такталган маалыматы эске алынды.

Бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук

Аудит мезгил аралыгында бухгалтердик эсеп Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2024-жылдын 22-январындагы № 1-Б буйругу менен бекитилген Мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик эсепти жана финансылык отчеттуулукту жүргүзүү жөнүндө жобого ылайык жүргүзүлгөн. Бухгалтердик эсеп автоматташтырылган “1С Бухгалтерия 8.2” программасы менен ишке ашырылган.

Аудит аудитор Б.А. Рыскулиевдин жетекчилиги алдында, мамлекеттик инспекторлор Б.К. Парпиев, М.Т. Алымкулов жана Ж.А. Салиев тарабынан жүргүзүлдү.

**Кыргыз Республикасынын
Эсептөө палатасынын
Аудитору**

Б.А. Рыскулиев

